

«БЕКИТЕМИН»

Ош мамлекеттик университетинин

директору, физика-математика

илимдеринин доктору, профессор

К.Г.Кожобеков

2024-жыл

12



Ош мамлекеттик университетинин тарых жана юридика институтунун  
Кыргызстан тарыхы, археология жана этнология кафедрасынын 2024-  
жылдын 6-декабрында өткөрүлгөн кенейтилген жыйынынын №4  
протоколунун

## КӨЧҮРМӨСҮ

**Катышкандар:**— Шаанов Т.М. - т.и.к., доцент (07.00.02), отурумдун төрагасы, каф.башчы; Арстанов С.А. - т.и.к., доцент (07.00.02); Асанканов А.А. - т.и.д., профессор (07.00.07) -онлайн; Жоошибекова А.Р т.и.д., профессор (07.00.07); Жапаров А.З. - т.и.д., профессор (07.00.07) -онлайн; Султанова М.Ш.- т.и.к., доцент (07.00.02); Сатыбалдиева Ч.Т. - т.и.к., доцент (07.00.07); Осмонова С.К. – т.и.к., доцент (07.00.07); Чыныкеева Г.Э. - т.и.к., доцент (07.00.07); Алишер кызы С. – т.и.к., доцент (07.00.06); Жумашова Г.С. - т.и.к., доцент (07.00.02); Ташалиева М.М. - т.и.к., доцент (07.00.07); Турсунбекова С.М. - п.и.к., доцент (13.00.01); Айтбаев Т. - улук окутуучу; Тагайбекова А.А. – улук окутуучу; Атаканова Г.А. – т.и.к. окутуучу; Салиева Э.А. – окутуучу; Жапарова А.К., – окутуучу; Тайчиков К. – окутуучу (ЖАМУ); Эрмекбай уулу У. - окутуучу; Эсенали кызы А. – катчы.

Күн тартибинде:

**Сапиева Нурия Эрмекбаевна “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)”** деген темадагы 07.00.07 –этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын кол жазмасын талкуулоо.

**Отурумдун төрагасы, “Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасынын башчысы, Т.М. Шаанов:** Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер Сапиева Нурия Эрмекбаевна “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши. (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында) деген темадагы адистигинин шифри 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы

биздин кафедрага келип түштү, жетекчиси тарых илимдеринин доктору, профессор А.А. Асанканов. Диссертациянын кол жазмасы менен баарыңыздар тааныштыныздар. Демек биздин кафедрадан таалкуудан өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Талкуунун алдынан регламентти да бекитип алсак. Диссертантка 10 минута ал эми жарыш сөзгө 5 минута берсек кандай дейсиздер? Каршы, калыс жок. Рахмат. Анда бүгүн талкууга коюлуп жаткан теманын негизги мазмуну менен тааныштыруу үчүн сөздү диссертантка берээрден мурда жыйынга катышып жаткан диссертанттын илимий жетекчisi тарых илимдеринин доктору, профессор А. Асанкановго берсек. Анда сөз сизде агай.

**Сүйлөдү: Асанканов А.А.: т.и.д., профессор:** Саламатсыздарбы урматтуу коллегалар. Кандидаттык илимий даражага талапкер болгон диссертациялык иштин талкуусу болгон бул жакшы көрүнүш. Урматтуу коллегалар ар бирициздер жылуу ой-пикирициздерди айтып, колдоп берсениздер биз кубанычта болобуз. Илимде объективдүү жана субъективдүү талаш бар ошон үчүн илимдеги талашка терикпеш керек. Кандай гана сунушуңздар болсо баарын туура кабыл алабыз. Туруктуу оюбуздан кайтпайбыз жана бүткөн ишибизди сиздерге сунуш кылабыз. Рахмат!

**Угулду: жыйындын төрагасы, т.и.к., доцент Шаанов Т.М.:** Рахмат агай. Отурумду улантсак сөз диссертантта.

**Сүйлөдү: диссидент Сапиева Н.Э.** Саламатсыздарбы бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Менин диссертациямдын темасы “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши. (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)”. Менин илимий ишим 6 баптан, 16 параграфтан турат. Менин изилдөөдөгү максатым азыркы мезгилдеги Фергана өрөөнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келишинин өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Фергана өрөөнүн түштүк-батышындагы кыргыздардагы ислам динине чейинки ишенимдер, анимизм, фетишизм, тотемизм, шаманизмдин азыркы күнгө чейин сакталышы менен алар ислам дини менен синкреттешип жашап келет. Фетиштик ишенимдеги тоо-таштар, ыйык суу, дарактар, тумарлар, Жер-Сууга аталып өткөрүлгөн кудайлар алардын ар түрдүүлүгү, Умай энеге багышталган аялдар гана өтөрүүчү жөрөлгөлөр жана аялдар гана бара турган мазарлардын болуп ага барып зыярат жасашат. Тотемдик ишенимдеги ар бир жаныбардын пиринин болушу, кайберендин каргышы, мал чарбасындагы малга колдонулган буюмдардын ыйыкташы жана Зенги бабага аталып өткөрүлгөн чакан кудайылар өткөрүлөт. Анимизм ишенимдеги сөөк коюу салтындагы исламга чейинки түрдүү ырымжырымдар эл арасында жасалат. Ошондой эле сөөк көмүүдөгү “кечинин жеп койду”, “кары көтөрүү”, “жер албай койду” ырымдары дагы деле аткарылынып келинет жана кожолор менен эшендер көмүлгөн мазарлардын көптүгү жана ага барып зыярат жасашат. Бакшылык ишенимдеги бакшылар менен жин кубар молдолордун ишмердүүлүгүндөгү окшоштуктардын жана өзгөчөлүктөрдүн болушу менен эл арасындагы түрдүү кызматтарды көрсөтүп келишет. Эмчи-домчулар баланы, төрөбөгөн аялдарды эмдеп, жүрөк көтөрүп, кирнелешет.

**Изилдөөнүн объектиси:** Фергана өрөөнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын азыркы учурдагы исламга чейинки ишенимдерин изилдөө.

**Изилдөөнүн предмети.** Азыркы мезгилдеги Фергана өрөөнүнүн түштүкбатышындагы элдин ислам динине чейинки ишенүүлөрү анимизм жана сөөк көмүү салты, фетишизм, тотемизимдин калдыктары жана бакшычылыктын жашап келисүү каралат.

**Изилдөөнүн максаты:** Азыркы мезгилдеги Фергана өрөөнүнүн түштүкбатышындагы кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келишинин өзгөчөлүктөрүн изилдөө.

Жогорудагы коюлган максаты ишке ашыруу үчүн төмөндөгүдөй **милдеттер коюлду:**

- эл арасындагы фетишизм ишенимдердин жашап келишин, кыргыздардын отко болгон ишенимин изилдөө жана Жер-Суу культу жана ага арналган жөрөлгөлөрдү, кожо жана эшнедердин мазарларынын коомдогу ордун аныктоо;
- Умай энеге болгон ишенимдердин сакталышы жана аялдар гана бара турган мазарларды жана алар өткөрө турган чакан күдайыларды изилдөө;
- тотемге болгон ишенимдердин калдыктарын аныктоо;
- ата-бабалар культунун сакталышын ачып көрсөтүү;
- бакшылык жана жин кубар молдолор өзгөчөлүгүн жана окшоштуктарын изилдөө;

Изилдөөнүн методологиялык негизин себеп-натыйжа байланышын изилдөө, алардын ырааттуу өнүгүшү жана өз ара байланышын камтыган историзм принциби (тарыхый детерминизм) түздү. Илиний ишти изилдөө учурунда теориялык жана эмпирикалык ыкмалар колдонулду.

Автордун жеке салымы:

Бул илимий иште автор Фергана өрөөнүнүн түштүк-башындагы аймактарында болуп, исламга чейинки ишенимдерди өз ичине камтыган фетишизм, тотемдик, анимистик жана бакшылык ишенимдердеги түрдүү ыйык сыйынуучу жайлардагы ыйык деп эсептелинген дарак, таш, суу, топурактын колдонулушун, ыйык эсептелинген жаныбарлардын дене мүчөлөрүнүн иштетилишин, сөөк коюудагы түрдүү ырым-жырымдардын өткөрүлүшүн, Умай энеге болгон ишенимдердин өзгөчөлүктөрүн, аялдар гана өткөрө турган жөрөлгөлөрдүн жана бакшылыктагы түрдүү шамандык жана ислам динине тиешелүү салттардын өзгөчөлүктөрүнүн жүрүшүн көнери талдай алды. Фергана өрөөнүнүн түштүк-башындагы аймактарынан этнографиялык талаа экспедицияларынын мезгилиnde топтогон, этнографиялык талаа материалдарынын негизинде, исламга чейинки ишенимдерге тиешелүү көрүнүштөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө изилдөө жүргүзүлдү.

Мындан сырткары изилдөөнүн жүрүшүндө кошуна жашаган түрк тилдүү элдердин жана тажик элдеринин исламга чейинки ишенимдери менен салыштырыуу аракети болду.

Изилдөөчү тарабынан бир катар төмөнкү жаңы этнографиялык материалдар илим чөйрөсүнө алгачкы жолу киргизилди:

- Фергана өрөөнүнүн түштүк-башындагы кыргыздардын түпкү мааниси бир болгон Жер-Сууга арналган өткөрүлгөн Дарвишана, Жыт чыгаруу, Жан күдайы жана андагы “келмеден өтүү” ишенимдери, ошону менен бирге күдайыларынын өткөрүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү изилденди;
- Фергана өрөөнүнүн түштүк-башындагы кыргыздардын жеке өзүнө тиешелүү болуп жалаң аялдар гана чогулуп Мүшкүл кишот, Бүчейшенби, Умай аш, Уз аш,

Перзент суроо жөрөлгөлөрү ж.б.у.с. ислам динине чейинки ишенимдердин өзгөчөлүктөрү каралды;

- Анимистик ишенимдеги кожно жана эшендердин сөөктөрү жаткан мазарлардын ыйыктыгы б.а. зыярат жасалуучу жайлардын өзгөчөлүктөрү такталып изилденди.
- Сөөк көмүү салтындағы “кайрадан көмүү”, “кечинин жеп койду”, “кары көтөрүү”, “жер албай койду” ырымдары жана “жалгыз сөөк” коюлган мазарлар, анықталып изилденди.
- Бакшычылық менен жин кубар молдолордун ишмердүүлүгүнүн калыптанышынын негизги мезгилдик алкактары;

Исламга чейинки ишенимдер элдин күнүмдүк жашоосундагы түрдүү ырымжырымдар жана архаикалык ишенимдер менен жуурулушкан диний жөрөлгөлөр, зыярат жасалуучу жайлар, Ата-бабалар культу, айрым жаныбарлардын ыйыкталышы, бакшычылық жана анын трансформаланышы, өнүгүшү тарыхый изилденди. Фергана өрөнүнүн түштүк-батышындағы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдеринин сакталышын иликтөөгө арналат жана изилдөөбүздө этнографиялык талаа материалдарына таянабыз деп эскеरте кетмекчибиз.

**Угулду: жыйындын төрагасы, т.и.к., доцент Шаанов Т.М. Рахмат!** Эми процедура боюнча урматтуу коллегалар суроолор болсо берсениздер андан соң талкууга өтөлү.

**Сүйлөдү: т.и.к., доцент Алишер кызы С.:** Кайсы критерийдин негизинде изилдөөнүн географиялык рамкалары үч район менен чектелди? Каражанид доорунда Тенир-Тоо кыргыздары ислам динин кабыл алган, деп жазгансыз, Каражанид доорунда кайсы кыргыз уруулары Тенир-Тоодо жашаган?

**Сүйлөдү: диссертант Сапиева Н.Э.:** Уч район Кыргызстандын түштүк районун толугу менен чагылдырып берет деген ойдо жана менин темам боюнча Баялинованын эмгеги бар. Бирок ал эмгекте Кыргызстандын түштүк-батышы толук изилденген эмес, ошол критерийдин негизинде да изилдедим.

**Сүйлөдү: т.и.к., доцент Султанова М.Ш.:** Исламга чейинки Кыргыздардын ишеними боюнча альбомду түзүп бере турган видеолорду түздүнүзбү? От менен ойногон бакшылық боюнча да токтоло кетсеңиз.

**Сүйлөдү: диссертант Сапиева Н.Э.:** Видеолор бар, фото альбомдор түзүлгөн. От менен ойногон бакшылыкты мен жолуктурбадым, бирок бакшычылыкта отту иштетүүнү кездештирдим.

**Сүйлөдү: т.и.к., доцент Шаанов Т.М.:** Тиркемеде көптөгөн сүрөттөрдү өзүнүз барып изилдедиңизби же интернет булактарынан алдыңызбы?

**Сүйлөдү: диссертант Сапиева Н.Э.:** Өзүм барып күбө болдум.

**Сүйлөдү: окутуучу Салиева Э.А.:** Ислам динине чейинки ишенимдерден кыргыз элинде кошок айтуу салты канчалык денгээлде сакталган?

**Сүйлөдү: диссертант Сапиева Н.Э.:** Кошок айтуу салтынын сакталышы 40 пайызды түзөт.

**Угулду: жыйындын төрагасы, т.и.к., доцент Шаанов Т.М.:** Башка суроолор жок болсо талкууга өтөлү.

**Сүйлөдү: т.и.д., профессор Жоошибекова А.Р.:** Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Баарыныздар менен аман-эсен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Диссертациялык кенештин мүчөсү катары иш менен таанышып, өз оюнарды билдирип кеткиле деп айттылды. Тема менен мен таанышып чыктым. Сапиева Нурия Эрмекбаевнанын “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)” деген темасы талкууланып жатат. Теманын атальшынын актуалдуулугу шексиз. Изилденген тема руханий чөйрөнү изилдөө, материалдык маданиятты изилдөөгө караганда оор болуп эсептелинет жана бул нерсени баса көрсөтүп айта алам. З глава 5 параграфта азыркы учурда зыярат кылуучу жайлардын коомдогу орду жана 5 параграфтын 1 бөлүмүнө көптөгөн жерлеринде кайталоо бар. Ушул жерлердеги кайталоолорду эске алуу менен мазмунуна жараша текстерде өзгөрүүлөр болот деп ишенемин. Киришүү 13 бет жазылган, бул көптүк кылат, анткени акыркы талап боюнча 8 бет жетиштүү болот. Материалдар көп, киришүүдө хронологиялык алкактар жана теориялык бөлүктөр камтылып калган, аларды тиешелүү жерлерге алып кошуу керек. Коргоого коюлуучу жоболорду кайрадан карап чыгуу керек. Иштин максатына менин сунушум кошумчалоо керек: 41-бетте исламга чейинки ишенимдердин өзгөрүү баскычтарын, өзгөчөлүктөрүн, ага карата эл арасындагы көз караштарды изилдөө, социалдык-экономикалык чарбалык, маданий жашоодогу алардын ролун, тарыхый процесстеги өзгөрүүсүн талдоо да максатка кириүүсү керек. Милдеттерде азыркы мезгилде Фергана өрөөнүн түштүк-батышындагы элдин күндөлүк турмушунда исламга чейинки ишенимдердеги өзгөрүүлөрдү жана ага сырткы таасирлерди тарыхый көз караш менен кароо жана аныктоону кошуу керек. Жобо бардык милдеттерди, корутундуларды жана жыйынтыктарды бириктиргенде чыккан жыйынтык болуусу керек, ошондуктан менин сунушум: жоболорго: Исламга чейинки ишенимдерди элдин салттуу маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары кароого болот. Элдин руханий калыптануусунда терең тамыр жайган ишенимдер бүгүнкү күндө да, биздин жашоо турмушубузда жана аң-сезимибизде өзүнүн белгилүү таасири тийгизип жатат. Автордун жеке салымында ой толук жыйынтыкталбай калган. Изилдөөнүн объектиси исламга чейинки ишенимдер (кыргыздардын руханий салты) ырым-жырым, эмдөөчүлүк, дуба, зикир, бата ж.б. Предметине бир аз тендөө түзөөлөрдү киргизсе болмок. Тексте автор өзүнүн талаа дептерлеринин келтирсө. Менини оюмча теориялык методдор биринчи, эмприкалык методдор берилсе жакшы болмок.

Методологияда колдонулган ыкма, процедура эрежелердин системасы, ошондуктан методологияда негизги ыкма көрсөтүлгөн, бирок кээ бир жерлерде киргизилбей калган. Объект менен предмет менин оюмча алмашып калгандай

сыяктуу. Себеби калктын ислам динине чейинки ишенимдер кыргыздардын руханий салты ырым-жырымдары, эмдөөчүлүк кудайы, зикир, дуба ж.б. баары объекте каралышы керек. Мисалы этнолингвистикалык методду киргизсөнз жакшы болот. Анткени түшүндүрмөлөрү болот. Объекте 52 бетеги тандалган стационардык айылдар кандай критерийлердин негизинде тандалды? Айыл тургундарынын уруулук, этникалык курамын, уруктун курамын көрсөтсүн. 54 бетте тажик, казак, каракалпак, өзбек, тува, саян-алтай элдеринин исламга чейинки ишенимдери боюнча кайсы эмгектер жана окмуштуулар каралды? 55 бетте канча айыл жана канча маалыматчы экендиги так көрсөтүлсүн. Параграфтардын аягында жыйынтыктар каралсын жана толукталынсын. З параграфтын 4-баптын аталышы Умай энеге арналган деп өзгөртүлсө жакшы болмок. Теманы исламга чейинки ишенимдердин жашап келиши эмес, менин сунушум сакталышы деп өзгөртсө болчудай. Ата-бабалар культунун ыйык жерде сакталышы менен ислам менен синкреттешкен. Сөөк коюдагы аза күтүүнүн мөөнөтүнүн кыскарғанын кошуу керек. Диссертациялык көнеште дагы каралат. Жогорудагы сунуштарды эске алыш сунуштасак болот. Мен ачык коргоого сунуштайм жана илимий ийгиликтерди каалайм.

**Сүйлөдү: диссидент Сапиева Н.Э.:** Рахмат. Предметин жана объектилерин карап чыгам. Сунушунузду эске аламын жана ыразычылыгымды билдирим.

**Сөзгө чыкты: т.и.к., доцент Сатылбадиева Ч.Т.:** Диссертация диссертабилдүү жана темасы актуалдуу. Илимий жаңычылдыгын өзгөчөлүгүн көрсөтүү керек. Методдордо усулдардан баштоо керек. Изилдөө предмети жана объектиси, методдору, булактарды бир сыйра дагы карап чыгууну сунуштайм. Изилдөөнүн милдеттин тактоону сунуштайм. Чынында диссертанттын жеке салымы чоң. Илимий иштин хронологиялык алкағын тактоо керек. Мүшкүл кишат сөзү тажик тилинен алынганы туура жана азабын алуу деп чечмеленент. Фетиштик ишенимдердин арасында өздүк маалыматтар кеңири берилген, аларга ссылка берүүнү сунуштайм. Илимий иште жаңылыктар өтө көп. Информаторлор менен сүрөттөрдү кошо киргизүү зарыл. Илимий иш абдан жакшы. Сизге ийгилик каалаймын жана ачык коргоого сунуштайм.

**Сүйлөдү: диссидент Сапиева Н.Э.:** Рахмат. Сунуштарыңызды эске аламын.

**Сөзгө чыкты: т.и.д.. профессор: Жапаров А.З.:** Диссертацияны окуп чыктым. Диссертация абдан актуалдуу, теманы изилдөөгө жалпылап алганда жакшы денгээлде жазылгандыгын дароо белгилеп кетким келет. Диссертацияда жандуулук жетишпегендей сезилет. Динамикалуулуга караганда, статикалуулук басымдуулук кылат. Элдин кайсы катмарынын жашоосунда исламга чейинки ишенимдердин орду маанилүү. Именимдерге байланыштуу жеке адамдардын, топтордун ортосундагы пикир келишпестиктер, чыр-чатактар, кепке сөзгө келүүлөр жагына да токтоло кетсең утуш болот деп ойлойм. Исламга чейинки ишенимдердин туруктуулугун сактап келе жаткан себептерин жакшы

көрүнгөндөй кылып баяндал берсең. Иштин хронологиясы XXI кылым болгондуктан тарыхнаамада, мурдагы доорлордогу жалпылап кыскача токтолуп, посоветтик кылдардагы жарияланган эмгектерди талдоого мындан да, кецири токтолсон, жаман болбайт эле. Г. Айтбаеванын, С. Н. Абашиндин, Огудиндин эмгектерин камтып, маалымат берсең жакшы болмок. Ата-бабалар культуурулдуу жергиликтүү материалдардын базасында жакшылап ачып берсең. Атайын түзүлгөн анкета тууралуу сөз болгон экен. Аны тиркемеге кошуп койсон. Апробацияда конференциялардын аталыштарын, датасын, өткөн жерлерди көрсөтүү зарыл. Айрым бөлүктөрдө абдан кызыктуу маалыматтар, тыянактар негизги мазмунда кыска түрүндө жыйынтыктарында кезигет. Сага ийгилик каалайм жана ачык коргоого сунуштайм.

**Сүйлөдү:** диссертант **Сапиева Н.Э.:** Рахмат агай сунушунузду эске аламын.

**Сүйлөдү:** т.и.к., доцент **Султанова М.Ш.:** Диссертациялык иштин темасы актуалдуу десек жаңылышпайбыз. Талаа материалдары менен. Стилистикалык каталар кездешет. Негизинен иш жакшы жазылган. Ишицизге ийгилик каалоо менен бирге ачык коргоого сунуштайм.

**Сүйлөдү:** диссертант **Сапиева Н.Э.:** Сунушунузду эске аламын. Рахмат!

**Сөзгө чыкты:** т.и.к., доцент **Алишер кызы С.:** Илимий иш жакшы изилдеген. Бирок иште биз жасадык, изилдедик деген сөздөр аябай көп жана жактама мүчө колдонбой жазса болмок. Теманы окуп бышыруу керек грамматикалык жана стилистикалык каталар кездешет. Ишиндин көлөмү чоң, иш жакшы изилдегени билинип турат. Ийгилик каалаймын жана ачык коргоого сунуштаймын.

**Сөзгө чыкты:** т.и.к., доцент **Арстанов С.А.:** Теманын актуалдуулугу шексиз. Структуралык түзүлүшү жагынан бүгүнкү күндөгү тарых илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияга коюлуучу талаптарга жооп берет. Адабияттар көп берилген аларды иреттеш керек. Корутунду бар. Илимий жыйынтык илимий көз караш чыгарылган. Информаторлордун адресин, улутун, районун, жашын кошуу керек. Кээ бир адабияттар сноскада бар, адабияттардын тизмесине кирбей калган. Ар бир бөлүктө жыйынтык чыгарган. Материалдар көп, иш бышып жетилген. Илимий ишицизге ийгилик. Ачык коргоого болот деген пикирдемин.

**Сөзгө чыкты:** т.и.к., доцент **Ташалиева М.М.:** Тема актуалдуу. Исламга чейинки ишенимдерди Кыргызстандын башка аймактары менен да салыштырылса жакшы болмок. Ошондой эле Мүшкүл кишат жөрөлгөсү өзбек элинде кандай өткөрүлөт, аны да кошсоң деп сунуштайм. Бирок сындардын керектүүсүн гана алыш колдон. Жалпысынан айтканда иш даяр. Ийгилик каалайм жана ачык коргоого сунуштайм.

**Сөзгө чыкты:** Жолдошева Г. т.и.к. доцент – Тема актуалдуулугу шексиз. Структуралык түзүлүшү жагынан бүгүнкү күндөгү тарых илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияга коюлуучу

талаптарга жооп берет. Адабияттар көп жазууда иреттеш керек. Корутунду бар. Илимий жыйынтык илимий көз караш чыгарылган. Информаторлордун адрессин, улуттун, районун жашын кошуу керек. Кээ бир адабияттар сноскада бар, адабияттардын тизмесине кирбей калган. Ар бир бөлүктө жыйынтык чыгарган. Материалдар көп, Иш бышып жетилген. Илимий ишицизге ийгилик. Ачык коргоого болот деген пикирдемин.

**Сөзгө чыкты: Рысбаева А. т.и.к. :** Тема актуалдуу. Максат, милдеттерди жана коргуулучу жоболорду карап чыгууну сунуштайм. Өсүмдүктөрдү жана ооруларды латын тилинде киргизүүнү сунуштайм. Киришүүдөгү коюлган: эмне себептен ислам динин терең жана ар тараптуу элге сиңип кирүүсүнө карабастан, исламга чейинки ишенимдердин калдыктары жашап келет? Сурамжылоону толукталса жана зыярат жасалуучу мазарлардын картасын түзүүнү сунуштайм. Глоссарини толукташ керек. Жалпысынан диссертация жакшы деңгээлде жазылган жана коргоого сунушталат.

**Сүйлөдү: диссертант Сапиева Н.Э.:** Рахмат суроонузга. Себеби исламга чейинки ишенимдер кыргыздардын салт-санаасынын, үрп-адаттырын жана ырым-жырымдарынын көпчүлүк бөлүгүндө кездешет, алар менен жазылбаган мыйзам катары муундарды тарбиялап келишкен. Андыктан ислам дини канчалык элге сиңбесин салт-санаалар, үрп-адаттар жана ырым-жырымдар кыргыздарды башка элден айрымалоочу туунтмалар болгондуктан, исламга чейинки ишенимдер заманга жараша өзгөрүп, ийкемдешип жашай берет. Сунуштарыңыздарды эске аламын. Рахмат!

**Сөзгө чыкты: улук окутуучу Айтбаев Т.А.:** Сапиева Нуриянын 5 жыл куратору болгонмун, сабакты бешке окуган. Негизинен тема актуалдуу. Талаа материалдары кенен. Менин сунушум информаторлордун уруусун, жашын, жерин кошо жазуу керек. Куранга көп токтолгон. Иш сонун ийгилик каалаймын. Ачык коргоого сунуштайын.

**Угулду: Жыйындын төрагасы, т.и.к., доцент Шаанов Т.М.:** Урматтуу талкуунун катышуучулары, диссертация менен таанышып чыккан бардык окумуштуулар өз пикирлерин билдиришти. Талкуу учурунда айтылган көпчүлүк пикирлер диссертациянын кол жазмасын коргоого сунуштоо боюнча болду. Ошондуктан “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши (Фергана өрөөнүнүн түштүгүнүн мисалында) деген темадагы 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациясынын кол жазмасын коргоого сунуштоону колго саламын. Добуш берүүнүн жыйынтыгы: «макул» - бир добуштан, «каршы» - жок, «калыс» - жок. Ош Мамлекеттик Университетинин “Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасынын 2024-жылдын 6-декабрында өткөрүлгөн (протокол №4) отурумунда Сапиева Нурия Эрмекбаеванын “Азыркы мезгилдеги кыргыздардын

ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши. (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)" атальышындагы кандидаттык диссертациясынын кол жазмасын, аткарылган диссертациялык иши боюнча билдириүүнү угуп жана талкуулап

### ТОКТОМ кабыл алат:

1. Сапиева Нурия Эрмекбаеванын "Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)" деген темадагы 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн, жазылган диссертациясынын кол жазмасы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ЖАКнын талаптарына жооп берет.

2. "Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши. (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)" деген темадагы 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча кандидаттык сынактын экинчи бөлүгүнүн кошумча программы бекитилсін (программа тиркелет).

3. Сапиева Нурия Эрмекбаевна "Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши. (Фергана өрөөнүн түштүгүнүн мисалында)" деген темадагы 07.00.07 - этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн талаптанып жазылган диссертациясы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б. Джамгерчинов атындагы тарых, археология жана этнология институту менен Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д. 07.23.674 диссертациялык кенешинин жыйынында ачык коргоого сунушталат.

Жыйындын төрагасы,

т.и.к., доцент

Катчы:



Шаанов Т. М.

Эсенали кызы А.





## Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхынын доорлору



Сапиева Нурия Эрмекбаевнаның

Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн жашап келиши.  
(Фергана өрөөнүүн түштүгүнүн мисалында) аттуу талкуусуна катышкан окутуучулардын  
тизмеси.

№	Аты-жөнү	Кызматы	Эскертуу
1	Шакир Т.Н.	кадр. башчы докс.	Б.Чу
2	Дулганов С.А.	доцент	С.Д.
3	Мошкенова А.Р.	проф.	А.Р.
4	Султанова М.Ш.	док. Т.И.К.	М.Ш.
5	Түрекбеков уу 3	окут	С.Т.Б.К.3
6	Токтобекова А.А	чл.-окут	А.А.
7	Сыныкеев Ж.Т.	доучим	Ж.Т.Сынкеев
8	Жакшырақова Э.А.	окутчукчук	Э.А.
9	Абдесеитов када С	докт. яз-я.	С.Абдесеитов
10	Атаканова Р.Н	шумтүүчү Г.И.К.	Р.Н.
11	Аманов А.Р.	окутчукчук	А.Р.Аманов
12	Жумашев Р.С.	Г.И.К., доучим	Р.С.Жумашев
13	Сайынбеков Ж.К.	Г.И.К., доктор	Ж.К.Сайынбеков
14	Киасетдинов А.	култур. сөв кар	А.Киасетдинов
15	Мурзукбекова С.И.	Ваш ИЧ КППЭЗИ	С.И.Мурзукбекова
16	Тиабышков К	ННАМЧ оюн.	К.Тиабышков
17	Димбасов Ж.А.	чынч. окутуучук	Ж.А.Димбасов
18	Орханов учуу Чумпүрле	доучим	Чумпүрле
19	Демешев када Анива	кемчиг	Анива
20			
21			
22			
23			
24			
25			